



Доц.Др.
Таалайбек Абдиев
Гуманитардык факультет
Түркология бөлүмү
taalay.abdiev@manas.edu.kg

Билими

1	Магистр	1982 - 1988	филология, Ош мамлекеттик университети
---	---------	-------------	--

Тил билүү деңгээли

#	Тил	Угуп түшүнүү	Окуп түшүнүү	Өз ара сүйлөшүү	Оозеки түшүндүрүү	Жазуу
1	Кыргызча	C1	C1	C1	C1	C1
2	Англисче	A1	B1	A1	A1	A1
3	Орусча	C1	C1	B2	B2	B1
4	Түркчө	B2	B2	B2	B2	B1

A1: Beginner **A2:** Elementary **B1:** Pre-Intermediate **B2:** Intermediate **C1:** Upper-Intermediate **C2:** Advanced

Илимий багыттары

Лингвистика, Филология, Кыргыз тили, Кыргыз тили жана адабияты, Кыргыз тилинин грамматикасы, Түркология, Азыркы кыргыз тили

Илимий даражалары

1	Др.	1996	Түркология, Санкт-Петербург мамлекеттик университети
2	Доц.Др.	2005	Түркология, Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Берген сабактары

TUR-513 Синтаксис i

TUR-635 Азыркы түрк тилдери i

TUR-900 Доктордук диссертация

TUR-115 Тил илимине киришүү
LEE-800 Магистрдик диссертация
TUR-219 Лексикология i
TUR-317 Түрк ономастикасы
TUR-337 Түрк ономастикасы
TUR-118 Тил философиясы
TUR-430 Синтаксис ii
TUR-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i
TUR-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii
TUR-502 Семинар
TUR-600 Доктордук (ph.d) диссертация
TUR-632 Түрк тилдеринин синтаксис маселелери
TUR-500 Магистрдик диссертация
TUR-510 Илим изилдөө практикасы
TUR-511 Педагогикалык практика
BTZ-452 Дипломдук иш ii
BTZ-451 Дипломдук иш i
TUR-512 Семинар
TUR-404 Негизги тил (синтаксис ii)
TED-002 Доктордук диссертация
TUR-530 Магистрдик диссертация
TUR-606 Семинар
TUR-634 Азыркы түрк тилдери-ii
TUR-207 Негизги тил (лексикология i)
TUR-406 Негизги тил практикуму ii (түркчө-кыргызча текст котор)
TUR-642 Түрк тилдеринин синтаксистиндеги маселелер
TUR-602 Турк тилинин лексикологиясы
TUR-690 Доктордук семинар
TUR-605 Түрк тилинин этимологиясы
TUR-412 Түркчөдөн кыргызчага текст которуу
TUR-645 Азыркы түрк тилдери-i
TUR-304 Синтаксис ii
TUR-311 Лексикология

TUR-208 Негизги тил (лексикология ii)
TUR-529 Адистик багыттагы сабак
TUR-514 Диалектология=ii
TUR-560 Илимий изилдөө методдору
TEY-002 Магистрдик диссертация
TUR-615 Кыргыз тили
TUR-316 Илимий изилдөө методдору ii
TUR-315 Илимий изилдөө методдору i
TUR-590 Семинар
TUR-515 Түрк тилинин фонетикасы
MTR-110 Котормо теориясынын негиздери ii
MKI-110 Котормо методдору ii
MKI-111 Котормо методдору i
MTR-111 Котормо методдору i
MKT-111 Котормо теориясынын негиздери i
MKT-110 Котормо теориясынын негиздери ii
TUR-333 Тил таануу i
MKT-104 Котормого кириш ii
TRM-403 Котормо сыны i
MKT-105 Котормого кириш i
TRM-404 Котормо сыны ii
TUR-217 -
TRM-452 Дипломдук иш ii
TUR-604 Түрк тили боюнча сөздүктөр
TRM-203 Котормо теориясы i
TRM-204 Котормо теориясы ii
TRM-305 Түркчө-кыргызча текст которуу i
TRM-306 Түркчө-кыргызча текст которуу ii
TRM-315 Котормо методдору жана колдонулушу i
TRM-451 Дипломдук иш i
MTR-403 Котормо сыны i
MTR-404 Котормо сыны ii
MTR-103 Кыргыз тили (лексикология) i

MTR-104 Кыргыз тили (лексикология) ii

MTR-105 Котормо теориясына киришүү i

MTR-106 Котормо теориясына киришүү ii

MTR-303 Кыргыз тили (синтаксис) i

MTR-304 Кыргыз тили (синтаксис) ii

MTR-306 Салыш.жаз.катор.(түрк-кырг) ii

Административдик кызматтары

#	Кызматы	Бөлүм	Башталышы	Бүтүшү
1	Жогорку мектептин директору	Чет тилдер жогорку мектеби	11.03.2014	10.03.2019
2	Жогорку мектептин директору	Чет тилдер жогорку мектеби	11.03.2019	10.09.2019

Жетекчилик кылган диссертация темалары

1	PhD Вангук Ан 2024 KIRGIZCA VE KORECEDEKİ TEBU VE ÖRTMECELER (TİPOLOJİK VE KÜLTÜREL BENZERLİK)
2	PhD Чингис Бегимтаев 2022 KURBANGALİ HALİDİ'NİN TEVARİH-İ HAMSE-İ ŞARKİ' ADLI ESER. ESKİMİŞ KELİMELE
3	PhD Элнура Усупова 2019 KIRGIZCANIN SÖZVARLIĞINDAKİ İSİM SOYLU KELİMELEİN TARİHİ ŞEKİLLENMESİ
4	Магистр Айзат Муктарбекова 2022 KIRGIZ BASIN DİLİNİN MESLEKİ SÖZ VARLIĞI
5	Магистр Жылдыз Эркинбек кызы 2019 MANAS DESTANININ SAGINBAY OROZBAKOV VARYANTINDA GEÇEN ARKAIK KELİMELE
6	Магистр Абдулкадир Кара 2017 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE AKTİF SÖZ VARLIĞI

7	Магистр Меерим Абдылдаева 2015 ÇAĞDAŞ KIRGIZ TÜRKÇESİNDE KELİMESİ KELİMESİNE(MOTAMOT) CÜMLE ÇEVİRİLERİ
8	Магистр Хилми Гүленай 2013 KÖKTÜRKÇEDEKİ EŞ ANLAMLI VE ZIT ANLAMLI KELİMELELER
9	Магистр Ахмет али Ыылмаз 2013 KIRGIZCA-TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ FİİLİN GRAMER KATEGORİLERİ(C.AYTMATOV'UN K.R.
10	Магистр Огуз Кылынч 2012 KIRGIZCA VE TÜRKÇE AKRABALIK ADLARININ ATASÖZÜ VE DEYİMLERE YANSIMASI
11	Магистр Айжамал Турсунбайева 2011 KIRGIZ VE TÜRK DİLİNDEKİ CÜMLE SINIFLANIRILMASI
12	Магистр Фатих Күчүкоглу 2010 KIRGIZCA VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNE GİREN ORTAK АРАПÇA KELİMELEРİN KARŞILAŞTIRIL
13	Магистр Аймира Марат кызы 2010 "CANÇAR HAN BADIŞAH GAZALİ"METNİNİN TRANSKRİPSİYONU,DİL İNCELEMESİ VE DİZ
14	Магистр Анипа Саматова 2009 KIRGIZ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNE GİRMİŞ ORTAK АРАПÇA KELİMELEР
15	Магистр Ферьял Жебе 2008 KIRGIZCA VE TÜRKÇEDEKİ(AĞIZLARDAK) ORTAK KELİMELEРDEKİ FONOЛОЖİK ÖZELLİKLER

Башка журналдарда басылган макалалары

1. [T.ABDİEV](#), [K.TABALDİEV](#). (2020). Новые находки: тюркские рунические надписи на хуме и балбале. *M O N G O L I C A*, XXIII(2), 8-13.
<http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=content&task=view&id=588>.
2. [N.MAMATOV](#), [K.TABALDİEV](#), [T.ABDİEV](#). (2020). Historical information remaining of the stone. *agrieurasia*, kongre kitabi(2020), 148-153. agrieurasia.com.

3. T.ABDİEV. (2019). A Mysterious Discovery: The Karakol Inscription. International Journal of Eurasian Studies, IX(1), 214-220.
<https://www.ato-shoten.co.jp/index.php/product-115058.html>.
4. T.ABDİEV. (2018). Türkiye Türkçesi ile Kırgız Türkçesindeki Bazı Unutulmuş Ortak Sözcükler. Türkolojiya, 1(1), 39-50. <http://turkologiya.org/saylar/turkologiya-2018-1.pdf>.
5. T.ABDİEV. (2015). Таинственная находка: Каракольская надпись . Эпиграфика Востока, XXXI(1), 3-11. <http://kronk.spb.ru/library/ev.htm>.
6. T.ABDİEV. (1997). Конструкции с каузативными глаголами в киргизском языке. Вопросы языкознания, 1(1), 23-30. <https://vja.ruslang.ru/ru/archive/1997-1/23-30>.

Докладдары

1. T.ABDİEV. Дореволюционные русизмы в киргизском языке. Тюрко-монгольский мир: история и культура , 2018. DOI: DOI: 10.25882/zg49-0x25.
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=7236.
2. T.ABDİEV. К проблеме взаимосвязи Енисейских надписей и современного киргизского языка . Тюрко-монгольский мир в прошлом и настоящем , 2015. DOI: DOI: 10.25882/zg49-0x25.
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=3281.

Китептери

1. T.ABDİEV. Конструкции с каузативными глаголами в киргизском языке . Билим. <https://new.bizdin.kg/kniga/konstruktsii-s-kauzativnymi-glagolami-v-kirgizskom-yazyke> .
2. T.ABDİEV. Котормо таануу илимине киришүү. Айат. <https://new.bizdin.kg/kniga/kotormo-taanuu-ilimine-kirishuu>.
3. T.ABDİEV. Түрк элдери жана алардын тилдери. Түркологияга киришүү . Bizim Büro. <https://new.bizdin.kg>.
4. T.ABDİEV. Англисче-кыргызча, кыргызча-англисче сөздүк. Имак Офсет. <https://new.bizdin.kg>.
5. T.ABDİEV. О.Генри. Тандалган чыгармалар . Мара. <https://new.bizdin.kg/media/books/O-Genri-Izbrannye-sochineniia.pdf>.
6. T.ABDİEV, R.ABDIKULOVA. Түркчө-кыргызча орток сөздөр сөздүгү . Айат. <https://new.bizdin.kg/kniga/turk-kyrgyz-ortok-sozdor-sozdugu-turetsko-kyrgyzskiy-slovar-obshchikh-slov>.
7. T.ABDİEV. Кыялкеч Эсперанса . Айат. <https://new.bizdin.kg>.
8. T.ABDİEV. Ак азуу. Мара. <https://new.bizdin.kg/kniga/belyy-klyk-na-kyrgyzskom>.
9. T.ABDİEV. Түрк дүйнөсүнүн кыскача тарыхы . Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин басмасы. <https://yordam.manas.edu.kg/>.
10. T.ABDİEV, M.KOCOBЕКOV. Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары. Кыргыз-Түрк «Манас» университети. Кириш сөз. 1-бөлүм. X-XIII кк. араб-парс булактарынан алынган үзүндүлөрдүн котормосу. <https://new.bizdin.kg/media/books> .